



**Жусуп Турусбеков атындагы №33 жалпы
билим берүүчү орто мектеби**

Аткарган: Кыргыз тил мугалимдери

Калчакеев Нурбек


Мурзалимова Назыгул

2021-2022-окуу жылы.

“Айтматовдун адаламы”

Улуу жазуучу Ч.Айтматовдун туулган кунунө каратада 5-11 -класстар арасында
өткөрүлгөн классстан тышкаркы

ишин план-сценарий.



Мугалимдин кириш сөзү:

Чыңгыз ага тирек болуп кыргыз калкка,

Чыгармаң тунөк алды ар бир жанда

Дүйнөнү дүңгүрөтүп арабызда

Жашай бер, сен тубөлүк Чыңгыз ата!

Тарыхтын ат жалында эки Чыңгыз

Алардын бири монгол, бири кыргыз

Бирине кулдук уруп, наалат айтып,

Бирине кучак жайып турат турмуш
Кыргындуу кылыш мизин канга булөп,
Кылымды титиретсе жоокер Чыңгыз
Достуктун суусун буруп Ысык-Көлгө
Дүйнөнү түгөл тутту камкор Чыңгыз!

Адамзаттын тарыхында жараган
Кайткыс жайга узап жатат улуу адам
Кыргыз барда өлбөс-өчпөс Чыңгыз бар
Чыңгыз учун түбөлүктүү бул аалам!

Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар! Ар жылы ушул кунду эскеруу менен кабыл алыш, улуу атабыз Ч.Айтматовдун арбагын бир оодарып, таазим этип, эскерип келебиз! Бугун да ошол улуу, алп, залкар инсаныбызды эскерип, окуучуларыбыз жазуучунун чыгармаларынан көрсөтүп беришмекчи.

—-класс: “Айтматовдун каармандары бүгүн биздин арабызда”

Сахнага колуна таяк таянган, чоң ак жоолукту башына таштап койгон Толгонай кирет. Ал Жер-Эне менен сырдашат. Артынан бардык каармандар кирет.

Толгонай: (

- Амансыңбы күттүү таалам? Адам баласынын кайгысына, кубанычына ортоктош болгон касиеттүү, көтөрүмдүүнүн көтөрүмдүүсү, чыдамдуунун чыдамдуусу Жер-Эне! Канча мезгил өттүү, өмүр суудай агып, карыдым, арыдым. Бирок дагы да болсо умут менен жашайм. Адам пендеси келечектен эч качан умут узбөйт тура.

Сенин алдыңца турмуштун тайгак кече албаган, тагдырдын оош-кыйышына чыдай албаган каармандарды алыш келдим. Мен ошол көчтүү баштап келдим. Кана замандаштарым, соз силерде.

Ысмайыл: (

Коркок болдум, коргободум Мекенди

Эл алдында жузум болду караңғы

Оо, Жер-Эне, замандаштар кечиргин

Качкын ууру, арсыз мендей балаңды

Инилерге айтар менин акылым

Журт коргогон асыл инсан болгула!

Качкын, ууру деген атка кабылбай,

Эли-журттун купулунна толгула!

Базарбай: (

Оо. Жер-Эне баарына сен кубесүң

Канчалардын урат мени каргышы

“Ничего не подобно” деп турмушту

Канчаларга шылдың менен карадым

Абийиримди алмаштырып аракка,

Кош Көкжалды зар какшатып ыйлатып

Болтурукту сатып толгон байлыкка

Кыялымда көп акчаны санадым.

Билем, билем, кунөөм менин тоодой көп

Мен сыяктуу болбогула кара өзгөй!

Орозкул: (

Пейилимден таптым дарай азапты,

Бул ичилик көп иштерди жасатты

Каргышына калып бугу, маралдын

Көпчулуктун азар бердим дилине

Кол көтөрдүм кайберендин пирине.

Айтаар кеңеш келе жаткан муунга

Табияттын каарына эч урунба!

Илияс: (

Кечир мени, Жер-Эне!

Таарынуудан тагдыр өзу чечилбейт,

Ойлогондон азыр турмуш башкача,

Жашап өткүм келет эми таптаза

Жамийла: (

Тепседи кыргыз салтын деп

Далаілар мени жек көрөт

Жашоосун өзу тапты деп

Далаіы мени эп көрөт

Кантсе да менин кунөөм бар

Ак нике аттап, жуз ачкан

Жосунсуз жорук баштагам

Данияр менен бир качкам

Данияр: (

Кечир бизди адамзаттын энеси

Жаштык кылыш, аттаганбыз турмушту

Бар болгону сүйүү учун күрөштүк

Жасабадык кечирилгис кылмышты!

Найман-Эне: (

Мен качандыр бир кезде, жун-жаңдар тынч жаткан элибизди талоонго алып, жан буткөндүн баарысы жапа чегип жургөн чагында оз уулунан айрылган шордуу энемин! Канча мезгил өтсө да, өз кулунум оз энесин тааныбай, ак жоолугум ай талаага учуп ажалдын огуна туш болдум.

*Кулунум, Жоломаным, жалгызыым ай,
Не кунгө туш болгонсуң жвлгызыым ай*

Жур кеттикя. Учкаш мобу Акмаяга

Мен сени өзүң туулган жерге апарам!

Сейде: (

Жетим тайлактай бозоруп, ээн тамда эч качан агарып атпаган кабарсыз таңдан умут этип, капкайдагы ойлор менен кармаша берип, чарчадым Ажал менен өмүр айкаша келип турғанда, “Ажал мен аялмын, мен адаммын. Эми менин кезегим келди. Мекенинен өз жанын артык көргөн, мекен эмне экенин билбegen адамдардан өч алуу убакыт келди. Тотойдун балдары, озумдун балам учун бетме-бет барып, караңғылыктын жолун ачам, мындан башка жол жок!

Жамийла менен Данияр бирге басып келишет:

Жамийла: Балким, сiler да бизди кунөөлөп турғандырысыңыр. Адам бул жашоого бир келген соң, өз тагдыры учун курөшуп жашаш керек. Каадасалт деп, ага жан-дүйнөңдү курман кылсаң, анда сенин адамдыгың кайсы?

Илияс: Бактылуу суйуум чектелип, армандуу кундөрдүн тумарын тагынып, турмуштун Долон ашуусун аша албадым. Аселим... Аселимди жолго таштап, өзүм оолак качтым.

Базарбай:

Ничего не подобно. Азыр эмне көп. Тоодо карышкыр көп, чөлдө кыздар көп. Атасынын көрү дунуйө, аларга аңчылыкка гана чыгып, (отуруп, ичиp) ничего не подобно, жыргап гана жашаш керек!

Акбара:

Ар дайым козумө көкурөк кучугум, кичинекей бөлтуругум элестейт. Көргүм келет. Бөлтуруктөрүмдүн балалык, назик уурттарын талбай

жыттагым келет. Бирок ал тилегиме жетпей калдым. Ачуума чыдабай, мээнетчил Бостондун Кенжешин ала качканым болду. Анткени адам деген макулуктарга айбан да болсом эне экенимди көрсөткүм келди..

Каармандар баары тизилип,


Бугу-Эне:

“Чыңгыз сага кыргызымды калтырайын,

Чыңгыз сага Ысык-Колду таптырайын

Элимде кен пейилдик орносун деп,

Маралдарды Ала –Тоого бастырайын”, - деп, бардык каармандар ийилип таазим этип, сахнадан чыгып кетишиет.



—класс. “Ак кеме” повестинен узунду. “Баланын жомогу”

Автордун уну: Айтбаева Г.

Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири жан билбegen өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда.

Ошол жылды бала жетиге толуп, сегизге аяк баскан. Оболу кара дермантин портфель колго тийди. Кеп ушул портфелден башталды... Мына эми портфель колго тийгенден баштап, бала өзүн башка балдарга тең эсептеп, китеп кабын тушурбес болду. Так секирип туйлаган бойдон, уй-үйдүн баарын кыдырып, бир сыйра мактанып

чыкты. Эң оболу таенесине сүйүнчулоду. Аナン Бекей таежесине, андан соң Гулжамалга, аナン Сейдакматка көрсөттү. (Музыка. Сахнага Сейдакмат чыгат. Чөп чаап жатат. Аңғыча портфелин асмандаға көтөргөн Бала энтеңдеп чуркап келет, башында токойчунун шапкеси, мойнунда дурбу)

Сейдакмат: Эмне, мени чакырып атышабы?

Бала: Жок, менин китең кабым бар! Карчы! Таятам сатып берди. Мен окууга барам.

Сейдакмат: Эй, энтеңдеп жуғуруп елгениң ушулбу? Кулөт. Сен да таятаңды тартып айный баштадынбы, ыя. Кана, кандай китең кап экен? (калитин чырылдатып, портфелди айландыра карап, башын чайқайт. Эй, кое турчу, сен кайсы мектепке барасың, мектебиң каерде?)

Бала: Кайсы? Бермедеги мектепке.

Сейдакмат: Кайсы? Тиги Желе-Сайдагы мектепкеби? (Таң калып) Бел ашып, аякка беш километр, кайра беш километр...

Бала: Ат менен жеткирип турам,- деди таятам.

Сейдакмат: күн сайынбы? Кундо барып келип турат бекен? Алжып буткон чал экен да. (Мыскыл аралаш тамашалап) Озун да кошо оку де. Экөөнөр бир партага отуруп аласынар да, сабак буткондо чогуу карагерге учкашып келесинер (каткырып кулот. Бала мурчуюп, капа болуп унчукпайт)

Сейдакмат: Эй эси жок десе, эмне таарынып калдынбы, ыя. Чын элеби (Ал баланын мурдунаң чымчып, анын шапкесин козуно тушуро кийгизип коет. Сейдакмат кулуп карап турат.)

Сейдакмат: Таарынбачы ээ, сени жон эле тамашалап койдум, карачы портфелин абдан жакшы экен. Эми бар уйго, бара гой, менин чобумдун чети али оюла элек. (Бала унсуз баш ийкеп, портфелин кармалайт Сейдакмат бат эле узап корунбой калат. Бала ойлуу турат)

Бала-портфелге:

“Эхеен тоолор. Таштар, суулар, кордунорбу, менин китеңкабым бар, чон атам сатып берди. Ээр ташым, танке ташым, кашаба ташым, бору

ташым, тоо ташым, силер да коруп таанышып койгула. Менин китеп кабым менен. _А сен китеп кабым, Сейдакматтын айтканына ишенбе, менин таятам жакшы, булардай куу эмес, ошол учун баары куло беришет. ал экообузду мектепке жеткирип турат. Мектеп каерде экенин сен али белбессин ээ. Алыс эмес, бир куну корсотом. Экообуз кароол добого чыгып алып, мектепке дурбу салып коробуз. Анан дагы дурбу салып, мен сага Ак кемени корсотом. Ага чейин бастырмага жугуруп кирип чыгалы, дурбу ошерде катылуу, торпокту откозуш мойнумда, бирок мен болбой эле Ак кемени коргону кетип калам, чоң торпогубуз бар, алым жетпейт, сүйроп кетет, анан барып, кундо эле энесин ээмп коет. Энеси торпогунан сут аямак беле, ийип берет. Эне деген баласына дайыма ийип турат окишобойбу. Гулжамал ушинтип айтат, кызымы тим эле жакшы кором, эзилип турал дейт. Азыр уйду саап алсын, анан экообуз торпокту откозгону кубалап кетебиз. Ошерден кароол добого чыгабыз да, дурбу салып Ак кемени коробуз. Сен али билбейсин го, дурбу экобуз да ушинтип сүйлошо беребиз. Эми бугундон баштап, мен, сен, дурбу учообуз болдук” (Бала кирип кетет)

Автордун жыйынтыктосу: Гулгунай:

Бала коз ирмебей, конулу толкуп, карап турду Ак кемени. Ал бала кыялында балыкка айланып, Ак кемесине сузуп кеткиси келди. Анан алар Ак кеме менен сузуп жоношмок. Бюала болсо коргон – билгенин, жашоо-турмушун токпой-чачпай атасына айтып бермек. Бирок баланын бул аруу наристе таза кыялы ишке ашпасын бала ал учурда билбеди.

Ошентип акырында балык болуп сузуп кеттиң, чырагым. Бирок эч качан балык болуп, Ысык-Колго сузуп кете албасынды, эңсеген Ак кемеге жете албасынды билдин бекен?

“Арыба, Ак кеме, мен келдим” деп кыйкыра лабасыңды билдиң бекин, чырагым? Эмесе, мен да сени менен коштошоюн, коштошоюн да сенин сөзүнд у айтайын: “Арыба, Ак еме, мен келдим”!

Мугалимдин жыйынтыктосу:

Мына балдар, жер устундо кыргыз барда, силерге окишогон жаш мотурайган балдар жашап турганда Айтматов ааламы эч качан өлбөйт. Анын чыгармалары ушинтип туболукко журоктордо сактала берет!

Хор:

Кырк мин жыл өтсө дагы эстен чыккыс,

Кыргыздын кырааны бар аты Чыңгыз!

Кайсы элге барса дагы тааный турган

Кыргыздын паспорту бар, аты Чыңгыз!


Тумөн жыл өтсө дагы унутулгус

Түрк элдин туйгуну бар, аты Чыңгыз

Туптуу эл туболукко данктаймын деп

Теңирим тартуу кылган өчпөс жылдыз.

“Чайтматовго таазим”(Ийилип, сабакты жыйынтыкташат)



Жекече аткаруу. Көркөм окуу.

Ч.Айтматов. «Саманчынын жолу» повести.

Толгонайдын монологу.(_____)

Эх, дүйнө! Эми эмнесин айтайын, кесепеттуу согуш нечендердин кендириң кыйды гоо.

Табигаттан улуу жааралган акыл-эстүү адам балдары кан төгүлгөн согушту кантит ойлоп тапты экен? Тoo ураса болбойбү, кол толкуса болбойбү? Субанкул менен Касым ата-бала экөө төңне деген дыйкан эле азаматтар!!!

Кайран Субанкулум! Сенин айткан кеңешин, сөздөрүң дайыма эсимде: « Толгонай, мен кетээрде сага бир гана үй-булөнүн башчылыгы эле эмес, бүтүндөй колхоздун бригадирлигин тапшырып кетпедим беле. Ошол эл башкарған кайратың гана? Башка түшкөн мүшкүлдү көтөрүү акыл-эстүү адам баласына гана буюрган» деген сөздөрүң гана мага кайрат берип, умут берип келет.

А Касымымчы... Анын элеси дайыма « кейибе апаке, ыйлаба, андан көрө Алимандан калган баланды медер туттайсынбы» дегенсип турат.

Ооба, албетте, Алимандан калган жаныма шерик болор Жанболотум бар эмеспи... Артымда кайрат берер «Жениш» деген улуу соз бар эмеспи.

Олдо карылык ай, кайратымды алыш, шалдыратып баратат. Майсалбегим, кагылайын уулум, сен озун сүйгон мугалимдик кесибинди аткара албай, согушта баатырларча курман болдун. Сенин жалтанбай эрдик жасаарына мен эне катары толук ишенем. Олдо балам ай, батыр болбой эле мугалим болуп арабызда тириу журсон гана. Акыркы жазган катында «ыйлаба апа» депсин. Кантит ыйлабай коем балам. Ошондо алмалар гулдорун кубуп, жаздын толуп турган учурү эле гоо.

Эх, Жайнагым, кенжетайым. Аман журсон кандай адам болор элен? Сенин жароокерлигин, боорукерлигин жанда жок эле гоо. Он гулунон бир гулун ачылбай кете бердинби? Оозундан эне суту кете элек жаш элен го. Сен согушка кетип бара жатып, «апама айтып койгулачы, мага

таарынбасын» депсин. Мен сага эч качан таарынбайм, балам. Согуштан кайтпай калган силердин го себебинер бардыр, окко учтунарбы, танка алдында калдынарбы, аны билбейм. Бирок коз алдымда турган гул сүйгон келиним Алимандан да ажырап калбадымбы. Ошентип согуш акыркы очун менден алды. Ошондо « Туу , сенин бетине дүйно» дедим. Кечтим сенден, кечтим деп зар какшадым.

Балакет басып, сени да ошол чабан жигит алдап кетпедиби? Кесепет согуш болбосо Касымым экоон чогуу жашап, биз бактылуу ата-эне болбойт белек. Кайран келиним ай, Касымымдын айдаган комбайынына жазда ачылган кызгалдактарды терип келгенин дайыма коз алдыма келип турат.

Жылдар жылдап, жениш келди, жаз кунундой жаркырап.

Бирок журок айыкпады кансырап.

Мындан ары согуш такыр болбосун дейм.

Уясы бузулбаса канаттуунун

Сынбасын дейм, дарактын да шактары.

Акыркы эне мен болоюн

Зар какшап, поезд жолду күчктаган.

Олдо жеңиш ай, сагынып күткөн жеңишибиз ай. Сен деп канчалаган чолпондорубуздан айрылдык.

Кечиргин жеңиш. Кана Касымым, кана Майсалбегим, кана Жайнагым деп жер койгулап зар какшап, ыйлаганым. Кечиргин , жеңиш.

Бар бол, Жеңиш, Бар бол!!!

(узактыгы 3 мин)

Жамааттык аткаруу. Сахналык көрүнүш. (7 мин.)

Ч.Айтматовдун «Бетме-бет» повестинен узунду.

Автордун созу: (башында)

Согуш арааны журуп турган кез. Канчалаган аталарыбыз, белдүү азаматтарыбыз кан күйгон согушта шейит болуп жатышты. Мына ошол каргашалуу жексур согуш ушунда бир айылга, андагы бир уй-булого да булук тушурду.

Ушундай согуштун апааттуу кундорунун бириnde оз башын корголоп, ысмайыл фронтон качып келди. Сейде ар туркун ойлорду ойлонуп, ысмайылды аяп, андан айрылып, жетим-жесир болуп калабызы деп коркот. Байкүш Сейде согуштан качкан куюосун жан адамга билгизбоого тырышат.

Кундордун бириnde эртен менен Сейденикине почтоочу Курман чаап келди.

Акырында бардык каармандар чыгат: Автордун созу менен жыйынтыкталат:

Жергебизде тынчтык орноп, ылайым,

Кызыл түүбүз бийик болсун ар дайым!

Энелер да, аталар да ар үбак,

Санаа чегип, тартышпасын үбайым.

Кыргыз жашап турганда, жер устундо адамзат акыл-эси жашап турганда

(Хор: ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ деген ысым түбөлүккө жашай берет!).

Катышуучулар: ____-класстын окуучулары

Сейде- Аймолтур

Бексаат энеси – Мунара

Мырзакул- Нурбек

НКВД – Бурулай

Курман – Таттубек

Автор- Нуриза.

Башында каармандар сахнага чыгып, кайгылуу музыканын коштоосунда создорду айтышат.

1-окуучу: - Согуш! Журт корбогон согуш жатат!

2-окуучу: Замана мындай болорун ким билиптир.

3-окуучу: Айланайындар, айыл ичи ызы-чuu!

4-окуучу: Замана кандай болуп, заманда эмне болуп, согушка кеткендердин бардыгы кайра кайтып келер бекен?

5-окуучу: «Герман, фашист, повестка» деген эл угуп коро элек создор чыкты.

6-окуучу: Тебетейлерин козго баса кийген эркектер топ-тобу менен аскерге кетип жатышты.

(Каармандар кирет. Автор чыгат. Автордун баяндоосу менен согуш мезгилиндеги абал суроттолуп, окуя боюнча алгачкы кабар берилет. Узунду аткарылат. Согуштан качкан Ысмайылдын аялы Сейдени НКВД чакырып, тергоого алган учурү чагылдырылат)

Каармандардын создору:

Курман- Таттуубек:

-Сейде, райондон интуу келип, сени кенсеге тез келсин деп чакырып жатат.
Тур, жоно!

Сейде- Аймолтур:(НКВД га келген учурү)

-Билбейм, мен эчтеке билбейм!

-Билбейм, мен эчтеке билбейм! –Аскерге алып кеткен озунор, качкан-кайгонун эчтекесин билбейм.

Сейде менен Мырзакул:

-Эмнени айтмак элем! Мен эчтеке билбейм!

-Тушунгондо эмне? Качса качып кеткен чыгар, мен аны билбейм! Ар кимге оз жаны кымбат, кара башын сактаса, сактап журган чыгар, ага эмне мынча

тарланасын? Жолунду кыя откон жок элек го, же элдин баарын эле озундой майып болуп келсин дейсинби?

(Жолдо кетип баратып, ызасына буулугуп, ыйламсырап, ичинен сүйлөйт:

«-Эне , Мырзакул мени урду! Айланайын эне, Мырзакул мени урду!

(Энесин тизесин кучактап ыйлайт).

Мырзакул-Нурбек:

Сейдеге:

-Айттынбы?

-Коош, ошондой де!

- Адамдын кандай экендиги мына үшундай жамандыкта билинет экен да! Айттай сен аны каяка алып барат элен? Намыс деген барбы? Доолоттун уругунан таркаган эркек тана бирибиз да калбай жонодук, жамандыкта да, жакшылыкта да кудай элдин катарынан калтырбасын. Ушуну сен тушуносунбу, айтчы тушуносунбу? Кеч боло электе , ысмайылды ачыкка чыгар, барсын ал дагы эл барган жерге!

- Мен, ысмайылдан... Ж-жамандыгымдан.... Ушинтип келген экем да.

НКВД- Бурулай:

-Отурунуз!

-Отурунуз!

-Бизге үшундай маалымат келди. ысмайыл фронтко кетип бара жатканда беш атары менен эшелондон тушуп калып, качып кеткенин айтышты.

Кайда, азыр куюонуз?

- Сиз антпениз, аяш, ал баарибир качып эч жакка кутула албайт, акыры колго тушот. Андан коро куюонузго , озунузго жакшылык кааласаныз ачыгын айтыныз, оз эрки менен ачыкка чыксын.... Сиз ушул жагынан жардам бериниз.

- Мындай дегенинiz болбойт! Сиз айтпасаныз да, ал баарибир колго тушот.

Бара бериниз!

Кайненеси Бексаат-Мунара:

-Айланайын, секетин кетейин балам, жаным курман сага... Ишенгенибиз эле сенсин! Тирегибиз да , медерибиз да сенсин... Бардыгын билип, бардыгын коруп отурам. Тиги дүйно, булл дүйнодо да ыраазымын... Ушул жолку кордукту да ачuu чайнап которуп кой эми, кантели...

Мырзакулга болсо, арбак-кудай бардыр, туп атабызды унутуп, туугандыктан кечкен экен да..

Окуяны аткарып буткондон кийин каармандар сахнага чыгып, автордун ыры менен жыйынтықталат.

~~Олекеев~~
~~ХСЧ~~